

ЭЛ АРАЛЫК КОРГООЛ ОЮНДАРЫНЫН ФЕДЕРАЦИЯСЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫК ТОГУЗ КОРГООЛ ФЕДЕРАЦИЯСЫ



2018 ДҮЙНӨЛҮК
КӨЧМӨНДӨР
ОЮНДАРЫ



БЕКТЕМИН

Эл аралык коргоол оюндарынын
федерациясынын Президенти



К.Касымов

2018-ж.

« _____ »

МАКУЛДАШЫЛДЫ

Республикалык тогуз коргоол
федерациясынын Президенти



А.Алымкулов

2018-ж.

« _____ »

РЕГИОНДОРДУ ӨНҮКТҮРҮҮ ЖЫЛЫНА КАРАТА
III ДҮЙНӨЛҮК КӨЧМӨНДӨР ОЮНДАРЫНЫН АЛКАГЫНДА
XX кылымдын эң мыкты тогуз коргоолчусу Ө.Касмакуновдун жаркын элесине
арналган эл аралык таймашты өткөрүү ТАРТИБИ

БИШКЕК – 2018

РЕГИОНДОРДУ ӨНҮКТҮРҮҮ ЖЫЛЫНА КАРАТА III ДҮЙНӨЛҮК КӨЧМӨНДӨР ОЮНДАРЫНЫН АЛКАГЫНДА

XX кылымдын эң мыкты тогуз коргоолчусу Ө.Касмакуновдун жаркын элесине арналган эл аралык таймашты өткөрүү ТАРТИБИ

Максаттары жана милдеттери

- Тогуз коргоол боюнча XX кылымдын эң мыкты тогуз коргоолчусу Өмөр Касмакуновдун жаркын элесине арналган эл аралык таймаштын (мындан ары - таймаш) алдына төмөнкү максаттар жана милдеттер коюлат:
- Тогуз коргоол оюнун эл аралык деңгээлге алып чыгууга жана өркүндөп өсүшүнө шарт түзүү;
- Региондордо, Республиканын облустарында, шаарларында жана райондорунда тогуз коргоол оюнун кеңири таркатуу;
- Массалык дене-тарбия, ден-соолукту чыңдоо иштеринин сапатын жакшыртуу;
- Тогуз коргоол боюнча мыктылар ирээтин жаңыртуу;

Өткөрүүнүн мөөнөтү жана орду

Таймаш 2018-жылдын июль айынын 2нен 9на чейин Чолпон-Ата шаарында өтөт. Келүү күнү жана каттоодон өтүү июль айынын 2си, саат 18-30-га чейин. Кете турган күнү июль айынын 9у. Төмөндө, жадыбал түрүндө берилген санжабы менен өткөрүлөт.

Таймашты өткөрүү жетекчилиги

Таймашка даярдык көрүү жана өткөрүү милдетин жана жетекчилигин Эл аралык коргоол оюндарынын федерациясы ишке ашырат.

Таймаштын өткөрүлүшү Эл аралык коргоол оюндарынын федерациясы бекиткен башкы калыстар тобуна жүктөлөт.

Таймаштын катышуучулары

Таймашка дүйнө жүзүндөгү тогуз коргоолчулар катыша алышат. Таймаш эркектер арасында бөлөк жана кыз-келиндер арасында бөлөк эсепте өтөт. Жааттын курамы он бир адам. Төрт эркек жана төрт кыз-келин спортчулар, эки машыктыруучу жана бир өкүл. Жааттан тышкары, беш адамга чейин, спортчуларга жеке эсепте катышууга уруксат берилет. Оюнчулардын жашы чектелбейт, спорттук көрсөткүч биринчи даражадан кем эмес болуу керек. Катышуу акы КРТКФ мүчөлөрүнө 100 сом, мүчө эместерге 1000 сом.

Таймашты өткөрүүнүн жана алардын жыйынтыктарын чыгаруунун шарттары

Таймаш жеке-жаат эсепте швейцариалык ыраатта тогуз коргоол кодексине ылайык №1 тиркемедеги санжап жадыбалына ылайык өткөрүлөт:

Жеңүүчүлөрдү аныктоо:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Упайлардын саны | 2. Бухгольц коэффициенти |
| 3. Жеке беттешүү | 4. Прогресс коэффициенти |

Сыйлыктарды ыйгаруу

Эл аралык коргоол оюндарынын федерациясы жаатык эсепте

Таймашта жеке 1-9-орунду ээлеген спортчулар Республикалык Тогуз коргоол федерациясы тарабынан баалуу сыйлыктар менен сыйланышат.

Кабыл алуу шарттары

Таймашка даярдык көрүү, өткөрүү боюнча чыгымдарды жана ошондой эле калыстардын барып-келиш жол киресин, жатаканасын, тамак-ашын, спорттук аянтчалардын ижара акысын, баннерлер, жана диплом, медалдары менен камсыздоону ЭАКОФ өз моюнуна алат.

Таймашты жогорку деңгээлде өткөзүү, калыстар тобун уюштуруу, техника менен камсыздоо, жазуу протоколдорун даярдоо, афишалар, чакыруу баракчалар, жеңүүчүлөрдү баалуу сыйлыктар менен камсыздоону, таймашты өткөрүү тартибин таратуу, табыштамаларды кабыл алууну Республикалык тогуз коргоол федерациясы өз моюнуна алат.

Таймашка катышуучулардын, машыктыруучулардын, өкүлдөрдүн, келип кетиш жол киресин, жолдогу жана таймаш учурундагы тамак-ашын, жатакана чыгымдарын жана ыктыярдуу төлөм акыны жөнөткөн уюмдар каржылайт.

Табыштама берүү мөөнөтү жана тартиби

Таймашка катышууга алдын ала берилүүчү табыштамалар белгиленген тартип боюнча Кыргыз Республикасынын тогуз коргоол федерациясына мелдештин башталышына чейин 5 күн мурда катыша турган спортчулардын толук аты-жөнү менен КРТКФнын электрондук дарегине: ftkkkr@mail.ru берилет. Накталай табыштама (№2 тиркеме) 2018-жылдын июль айынын 2-де калыстар тобуна тапшырылат.

Кошумча маалыматтарды төмөнкү телефондордон алса болот:
+996 312 88-33-63; +996 500 11-44-10

Эскертүү:

- баардык спортчулар Республикалык тогуз коргоол федерациясы тарабынан бекитилген спорттук кийимдерди кийип, ар бир жаатта 2 ден кем эмес тогуз коргоол сааты, ар бир оюнчуда 1 даана тогуз коргоол тактасы менен таймашка катышууга укуктуу,
- Спорт чеберине талапкер жана 1-спорттук даражадагы оюнчулардын жеке спорттук даражасын аныктаган зачеттук китепчеси болушу абзел.
- Алдын ала табыштамага катталбагандар жана паспортунун же болбосо туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсүн алдын ала жибербегендер таймашка катыша алышпайт.
- Такталган табыштаманы бербегендер чучукулакка киргизилбейт.
- Чет элден келген спорчуларга өздөрүнүн өлкөсүнүн улуттук кийими менен катышууга уруксат берилет, улуттук кийими жоктор ар бир жаат бир түрдөгү кийим кийиши абзел.

№1 Тиркеме

№	Мөөнөт	Мазмун	Түрү	Убакыт
1.	02.07.18	Келүү күнү		
2.	02.07.18	Каттоодон өтүү		18-30 чейин
3.	03.07.18	Ачылыш аземи		14-00
4.	03.07.18	1-2-оюн	Кыскартылган мөөнөт (2 саат)	10-00, 14-30
5.	04.07.18	3-4-оюн	Кыскартылган мөөнөт (2 саат)	10-00, 14-00
6.	04.07.18	1-3-оюн	Блиц (14 минут)	17-00, 17-30, 18-00
7.	05.07.18	5-6-оюн	Кыскартылган мөөнөт (2 саат)	10-00, 14-00
8.	05.07.18	4-6-оюн	Блиц (14 минут)	17-00, 17-30, 18-00
9.	06.07.18	7-оюн	Кыскартылган мөөнөт (2 саат)	10-00
10.	05.07.18	7-9-оюн	Блиц (14 минут)	16-00, 16-20, 16-40
11.	07.07.18	8-оюн	Кыскартылган мөөнөт (2 саат)	10-00
12.	07.07.18	Плей офф блиц	Блиц түрүнөн тандоо оюндары	14-00, 16-00
13.	08.07.18	9-оюн	Кыскартылган мөөнөт (2 саат)	10-00
14.	08.07.18	Плей офф блиц	Блиц түрүнөн тандоо оюндары	14-00, 16-00
15.	08.07.18	Жабылыш аземи		16-00
16.	09.07.18	Кетүү күнү		

Тогуз коргоол боюнча XX кылымдын эң мыкты тогуз коргоолчусу Өмөр Касмакуновдун жаркын элесине арналган эл аралык

таймашына катышууга _____ курама жаатынан

ТАБЫШТАМА

02-09.07.2018-ж.

Чолпон-Ата

№	Аты ата теги (толук)	Спорттук даражасы (спорттук даражасы китепчесине ылайык)	Туулган жылы	Мыктылар ирэтинин упайы	Паспорт, туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн сериясы жана номери	Машыктыруучунун Аты ата теги (толук)	Дабагердин уруксаты
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

_____ адамга уруксат берилди

Дабагер

Машыктыруучу

Жетекчи
